

Ж. XXXVII. Ж. 141.

**Жер Үстүнк пролетарий-
лары бирниклигегер!**

Ленинның күндери.

(Ленинские дни).

**Бичиген кинни
П. Хабаров (Ирнит).**

1930.

Алт.

9-340

Јер ўстүнг пролетарий-
лары бирийлэгөр!

Ленинның күндери.

(Ленинские дни).

Бичиген низни П. Хабаров (Ирнит.

1930.

Г.П.Б.-ка обяз. экз.
Лнгр. 1930 г.
Акт № У1284

БИЧИГЭН НИЖИДЭН.

Бу бичигимди чийэримдэ карала јаңыс сананганны тартынганым-кычырарга эптү болзын дэп, бичикти эмэш эмэш-лэ айлар улус кычырып, улу јаан нёкёрибис Ленинныг јүрүмин билип алыш јатсын-дэп, тартынып мэн-дэп чийгэн эдим.

Эмдиги ёзүп турган јаш ёскүрүм ком-
сомолдор-ла пионерлар эиг озо, – бу бичи-
гимдэ чийлгэнийн кычырып бойыныг ада
энелэринэ төрögön-тугандарына таныш
улустарына улу јаан башчыбысгын јүрүмин
куучындап бэрэр дэп иженип чийгэн эдим.

Бу бичигимди бичииримдэ-алтай бичиктэр
ас кэрэгиндэ, кичинэк бичигим албатыга бир
туза јэттирэр-дэп, сананган эдим.

П. ХАБАРОВ.

1. Владимир Ильич Ленинныг јүрүми.

Туулган јэри.

Владимир Ильич Ленин 1870 јылда ап-
рель айдынг 10-чи күниндэ (эски тоо была)
Симбирск дэп горотто туулды.

Онын адазы крестьян укту кижи болгон, бичиккэ ўүэнин алала бастыра Симбирский губердинг школдорлынг јааны (инспектор) болып турган. Ол кэрэти башкарып турганча 430 јаны школ төзөгөн.

Владимиир Ильчтынг јаан агазы, Александр Ильич, базала революционер кижи болып, каанынг бийләрилэ тартыжып туратан болгон кэрэгиндэ ўчүнчи Алексадр дэп каан оны ёлтүрип ийгэн (бууп ийгэн). Нёköр Ленин онјети јаштуда, Симбирск гороттынг гимназия дэп школынанг ўүрэнин божойло Казань гороттынг университет дэп-јаан школго кирди. Анда бир ай кирэлү ўүрэнэлэ бийләргэ чыгартып ийди.

Ол школдонг чыгарганы мундый болды: нёköр Ленин-ла кожо ўренип турган уулдардынг ортозында тоолу революционер кижи бар болгон. Олор туйка биригэлэ революция кэрэгин кичээп туратандар болгон (эски-каан јаныч јок эдэр, јаны-ишмэкчи лэ крестьяндардынг јанын төзöör дэп кичээгэндэр болгон) Владимир Ильич дээзэ, ол туйка биригип иштэп турган уулдардаң калбай олорго кожылган кэрэгиндэ бийлэр очы школдонг чыгарып ийдилэр.

Айдарда 17 јашту Ленинынг јүрэги там-ла ары кадып, каан јаны онын бийләри-лэ кожо В. И. Лениннынг кёзинэ там-ла ары јаман көринди. Аа ўзэри-јаан агазын каанынг бийләри бууп ийгэндэр. Анан-ла бэри

В. И. Ленин чын, чәк-ару јолго туруп кара албаты учун (ишмәкчи-лә крестьяндар учун) туружабәрди, анаң-ла бәри рэволюционер болып öлгөнчö-лә турушты.

1895 јылга јэтрә. нök Ленин бистинг Ра-сей ичиндә јаан јаан гороттордо (Петроградта Самарада) јадыц, нэлә јүзүн-јүр фабрик, заводторго јүрүп, канчал мүг ишмәкчи-лердин ортозында революция учурбыч куучындап, ишмәкчиләрди јаңыс аай болуп биригәрин баштап јүрүп јаткан. Оның кийниидә 1895 јылда башка аймактардың јәринә (Швейцарияга) барада, Карл Маркс дәп (улу јаан революционер кара албаты ун туружып öлгөн) кижининг,—революция кәрәгиндә чийигэн-бичиктәринә ўүрэнди. Анда барада алты айга чыгара јадып кәлди. Ол-ок 1895 јылда декабр айдың 9-чи күниндә, кааның бийләри нök. Ленинды түрмәләп ийдиләр. Түрмәгэ бир јыл ажыра оттуруп, январь айдың 29-чи күниндә 1897 Јылда, суд (яргы) болды,-нök. Ленинды Сибир яар (ссылкага) ўч јылга ийгэндэр.

Сибиргэ кәлип Енисей губердинг Шушенск дәп деремнэгэ ўч јыл чаара јадып, 1900 јылда январь айдың 21-чи күниндә ойти Ленинградка (ол тушта Петроград) кәлип, ўч неделегэ чаара база катап-кааның бийләри оны түрмәләп туруп божоткон эди.

Оның кийниидә нökör Владимир Ильич, ол-ок 1900 јылда июль айдың 16-чи күнин-

дэ-база катап-башка аймактынг јэринэ јүрэ-бэрди. Ол барага бэш јылга чаара јадып, революция кэрэгиндэ нэ-лэ иш иштэп туруп 1905 јылда күскүдэ ойто јанып јэтти.

Каанынг бийлэри В. И. Ленинды-ла оныг ижин түн-түш айкап туратандар болгон. Ленинды юкла эдэринэ тартынып туратандар болгон. Оныг кэрэгиндэ нёкёр Владимир Ильич 1905 јылда јанып кэлэлэ эки лэ јыл јадып, бойыныг нёкёрлөрингэ болужып, 1907 јилда ойто-башка аймактынг јэринэ јүрэбэргэн эди. Ол барага 10 јылга чаара јанбай јатты.

1917 јылда бистинг Рассей ичиндэ јаткан албаты-ишмэкчи лэ крестьяндар, каан башкарнуун юк эдэр дэп түймэжбэрэrdэ, В. И. Лениннынг јүрэги токтобой, ёлёр ёлбозин сананбай, туйка, 1917 јылда апрель айдынг 16-чи күндэрийн Ленинград горотко (Петроград) јэдип кэлди.

Андада юк, артынкалган каанынг бийлэри нёк. Ленингэ амыр бэргилэбэди: Владимир Ильичтынг кэлгэнийн сэзэлэ оны тудар дэшти. Оныг кэрэгиндэ нёкёр Ленин торт айга чыгара јажынып јүрүп, ишмэкчи албатыныг ортозында туйка иштэп турган болгон. Ол-ок 1917 јылда ўлургэн айдынг 25-26-чи күндэрийн Ленинга баштаткан ишмекчи лэ крестьяндар, байлардынг помещиктардынг башкарнуун юк

Эдэлэ, бийлэrdи байларды, Расей ичинэнг чаара сүрүп Совет јанглы тёзöди.

Анаң ла бери В. И. Ленин ёлгёнчелээ совет башкарууның јаан башчизы болып, коммунист партиябысты баштап туруп јаткан эди.

II В. И. ЛЕНИННЫҢ ИЖИ. БАШТАП ИШТЕГЕНИ.

Владимир Ильич бойының революция керегин баштап-ла иштеерде јаан јуундарда, јаан бичик-газетте, јаан ачык јарык тураларда баштаган эмэс.

Каан тужунда аныйып иштеерге јарабас эди: каан, бойының бийлери ажыра, түн түш, революция керегин баштаптурган улуска амыр бэрбэйтутатан болгон, олорды (революция керегин кичееп турган улусты) кыйнап туруп, түрмелеп туруп ёлтүртип туратан эди.

Оның учун, каан тужунда, революция керегине кара,-ишмэкчилэ крестьян-албаты учун турожарга турган улус бойының ижин туйка јажырып туруп иптэйтэндер болгон.

Владимир Ильич бойының ижин баштарда эн баштап тоолу-ла улусты, јаңыс аай болып бириктирип баштаган эди.

Ол бириккен революционер болорго турган улуска, революция учурын куучындап олорды ўуредак туратан болгон. Оның кийнинде, олорды јаңыстан-јаңыстан фабрик зáвоторда иштептурган ишмекчи улустың ор-

тозына тарадып туруп, туйка куучын сөс куучындап јүрглезин дәп ийип туратан болгон.

Баштап ла ол анайып бирикен революционерлер 1893 јылда Самара дәп городто болгон, ол тушта биригип киргени ўч лә кижи болгон: нöкёр Ленин, нöк Скляренко, нöк Лалаянц.

Ол ок 1893-94 јылдарда Ленинград горотто Владимир Ильич тоолу революционер улусты таап алып бириктирип ок ийген.

Анан башка нöкёр Ленин бойы фабрик заводтордо иштеп турган башка, башка ижемчилү улус-ла туйка јажыт-ла тил алышып, революция учурын олорго куучычдал, ишмекчили крестьян албаттыны бир аай болып бириктириэринэ, каац башкаруун јок эдэрине ўурасып туратан болгон.

Владимир Ильич революция керегинде ишти аныйып төзөп баштаган кийнинде, башка-башка јерде чачылыпкалган революционер улус-ла тил алышып, олорды јаңыс аай эдип биригип, ишти аайын башкарып берип, олорды көндүктирип йеле, бойы дезетам-ла ары сананып, революция керегин төрөгдөдерге албаттынын оргозына элбектеде таркадарга эбин бедреп турар болды. Сананып туруп таап алган-эби-бичик газет болды.

Ол бичик-газетти Владимир Ильич кöп јанын бойы туйка чиип, ишмекчи улустынг ортозына таркадып јүретен болгон. Башта-

пкы чийилген бичик—газеттеринде, көп-јаны, ишмекчи-лә крестьян албатының кыйналып, бай бийлерине кулданып, соктурып јүрән јүрүмин чайип туратан болгон. Ол-ок газеттерде революция учурын чийип, ишмекчи албаты билгилезин дәп кичееп туратан әди.

Оның кийинде—1895 йылда апрель айда нöкөр Ленин башка аймактың јерине барып анда јаткан революционер улуска (Плеханов Аксельрод, Засулич) туштажар дәп; Карл Маркс дәп јаан революционердүн бичиктерин алдырып экелер деп барада, алты айдың бажында ойто јанып келди. Ол барып келип, Ленинград горотко келеле бистинг коммунист партиябысты төзөп ийди—Ишмекчи улустың керегине, олорды кул јадыжынаң божодорына туружатан Союз,—дәп адалып Владимир Ильич баштаткан революционер улус биригип ийдилер.

Революция иш керегинде кыйналып јүргени.

Башка каан јеринен Ленинның јанып келгенин-ле, ол революционер улустың бириккенин каанның бийлери сезиб ийеле ол-ок 1895 йылда декабрь айдың 9 чи күнинде, Владимир Ильичтән баштап, оның нöкөрлөрин кожно түрмелеп ийдилер.

Анда—да јок, нöкөр Ленин түрмеге бир јыл ажыра отурып кунукпай-санаркабай јатты,—бойының баштаган революция ижин

таштабай-там-ла ары тыңғыдып терәнгжинде санып иштеп турды. Ол түрмеде отуруп Карл Маркстың ўурецү бичиктерин кычырып, аа ўзери бир „Росей јеринде капиталдың ѡскёни“ дәп жаан ўуредү бичик чийергэ баштап-ииди.

Ол түрмеден—1897 јылда январь айдың 29-чи күнинде божоп чыгала Сибир јаар (ссылкага) ўч јылга ийгиледи.

Сибирге келип нөк. Ленин бойының революция керегине-кара албатының-ишмекчи-лэ крестьяндардың керегинетам-ла ары турожа берди.

Сибирде (ссылкага) јадып, түрмедеги баштаган („Росей јеринде капиталдың ѡскёни“) бичигин бүлдүрип чийип јатты. Оноң башка, ол ўч јылга чаара, крестьян албатының јуртап јатканын теренгжеде билип аларына кичеәп јадып, крестьян албатыны каныйда бир аай эдип бириктирип санып эбин бедреп јатты.

Уч јылды бистин Сибирде ёткүрип нөкөр Владимир Ильич 1900 јылда январь айдың 21-чи күнинде ойто Петроградка келип, каның бийлерине туттурып, ўч неделеге (21 конокко) чаара түрмеге оттуруп божоды.

Бу түрмәдән божоп чыгып каан бийлериниң шылтууна чыдабай башка аймактың јэринэ јүрүп ииди (1900 јылда июль айдың 16-чи күниндэ).

Ол барага, революция кэрэгиндэ нэлэ газет бичик чийип; Расэйдагы каан башкаруунын, бай буржуйлардын нэлэ кылышын турган кылыштарын ўзэлэ бичик газетке чийип, ишмэкчи лэ крестьян албатынын кёзинчэ јайып бэрип, чын нэмэний аайын тэкиши јон албаты яарт билглэзин дэп туратан болгон. Ол бичиктэрин туйка Расэйдин ичинэ аткарлып (ийип) ишмэкчи-лэ крестьяндардын ортозына таргадып туратан болгон эди.

Нёköр Владимир Ильичтын революция кэрэгиндэ чийгэн бичик-газэттэри кёп туза јэттири. Расей ичиндэ јаткан революционер улус ол бичиктэри кычырып. чийгэнинэн тэм алышын, иштэп туратандар болгон, революция кэрэгин эмэштэй јылдырып туратандар болгон эди. В. И. Лениннын ўрэдүү бичиктэри, мундагы (Расей ичиндэги јаткан) нёköрлөрди јолга баштандрып јозокту болды.

Нёköр Ленин бойы дээзэ, алдынан тургуса тэрэн јэngижип күрэжэр дэп санаанып алган санаазын: „Ишмэкчи улус, бойынын кол күчи-лэ иштэп турган албатыны баштап, революция чыгарып каан башкаруун јок этпэгэнчэ албатынын ёрё чыгары јок“ дэп таштабай-ундубай јүрүп там-ла ары революция (кааннын бай-буржуйлардын јанын јэндээри-нэ) болорына кичээди.

Баштапны революция-ла В. И. Лениннын ижи.

1903 јылда јастаан-ла бэри Расей ичиндэ.

ишмәкчи улустың ортозына революция ўүрэдү өдүп тыңый бәргән. Ишмәкчи улустың сагыжы öрө көдүрүлип-революция кәрәгинә салынып туружарга турган улузы да көптөй бәрди. Ананг-ла улам, ол ок 1903 јылда ишмәкчи улус революция чыгарар дәп түймәшәргә башталынды.

Революция кәрәгии баштап турган революционер улустың ортозында дәзә, бир кәзәк нökörlör jaстыра сананып революция кәрәгин бузарына башталынып калғандар болгон. Айдарда, Владимир Ильич ол кәзәк нökörlörдин тэскәри сананганын јаратпай, партияның (революция кәрәгин башкарып турган революционер улустың) экинчи јуунын јууп этти.. Ол јуунда дәзә, ол-ок кәзәк нökörlör бойының jaстыра сананып алганын таштабай,—там-ла ары тартыжабәргэндәр. Айдарда, база ок бистиг нököр Ленин-јок булар-ла иштәп нәмә болбос, булар революция көрөгөн чын бузарга турган улус эмтири дәп, олорла айрылыштар кәрәк дәди. Ол-ок экинчи јуунда (1903 јылда), алдында јаңыс јөптү болып турган партия эки башка бөлинди: көп јаны нököр Ленинның јөбىнәнг туура чыкпагандары „Большевиктар“, партиядан айрылган ас јаны „Меньшевиктар“ дәп адалды. Ананг-ла бәри нököр Ленинга баштаткан нökörlör, чын-јарт кара албаты учун туружарына, революция чыгарарына, кара албатыны кул јанынанг айрыларына бо-

лып салынды. Ишмәкчи-лә крестьяндардың јүрәктәры там-ла ары кадып революция чыгарарына јэпсәнди.

1905 јылда Расей ичиндә, јаан јаан городтордо јаткан ишмәкчи улус каан бийләрдинг шылтууна чыдабай јаан революция түймән чыгаргылады. Ишмәкчиләр түймәжәбәрәрдә нökör Владимир Ильич ёскö каан јеринәнг мэндәптүрүп Расей jaap јанып, революцияны (түймән была) бойы башкаарына јэдип кәлди. Ол революция-түймәнди каан бойының бийләри была кожно базып ииди. Чэрү болып турган улус революция кәрәктинг аайын јакши билбэс кәрәгиндә, каан бийләринэ баштадып түймәшкән улусты јэвгип ииди. Ол түймән, канчала мүнг кижининг јүрүмин јок этти, бир јанынан дээзэ - каанынг туйка кылышып турган кылыхтары тәкши албаттыга јар көринди.

Алдында (1903 јылда) партиядан айрылып калган-ас јаны „меньшевиктар“ дээзэ бай буржуайлар была бир болып революция түймәнинәнг коркып, ол революция-түймәнди јэндәэргэ кааннынг бийләринэ болушты. 1905 јылдагы революция-түймәнди базып-јэнгип ийлә каан бийләри бойының эскидэги ижин таштабай - революция кәрәгинэ туружып турган революционер улусты истеп кэтәп там-ла ары болдылар. Каан бийләрдинг јүүлип турганын көрип, революционер улустарды истеп тыңыдарда, Владимир

Ильичтың нökörlöri-„Большевиктары”, оны (Ленинды) башка аймактың јэринэ аткарған дар каан бийлэрдин колына кэрбэзин дэп. Владимир Ильич нökörlördиг јобин угуп 1907 јылда ѡскö каан јэринэ јүрэбэрди.

Ол барага он јылга чыгара јадып, 1917 јылда Октябрдың улу јаан революциябыс-башталарда јанып кэлип революция кэрэгин алдынаң бойы баштап ииди.

1917 јылдың Октябрдың улу революция-быс-ла нököр Владимир Ильич.

1917 јылда бистىң Рәсей ичиндэ јаткан ишмækчи-лэ крестьян албаты түймәжэбэрэргэ нököр Ленин мунда јок болгон эди-ол башка аймактың јэринэ 1907 јылда барага ол-ла айас анда јаткан.

1914-жылда Герман была јаан јуу башталарда Владимир Ильич Австрия дэп јэрдэ болгон; айдарда ол јэрдинг кааны Ленинан коркып (бойының орус каанга болыжар болор дэп) Владимир Ильичты тудуп алыш түрмэлэп ииди.

Ол түрмэдэиг божойла нöк. Леин, байагыла, бойының революция ўүрэдүүн таштабай: јуу нэлэиг улам башталганын, ол јууды токтодорына, тартыжып албатының ортозына јарлап, куучындап јүрээр болды.

Јуу кэрэгиндэ базала ок кара-ишмækчи-лэ крестьян албаты, бай бийлэрдин астамы-

на ачабына болып, јуулажып ёлётён дэп, тэкши бойыныг кол күчибыла иштэп турган албаттыныг көзинчэ јайып-тэкши билгилэзин ончолоры сагыш алынзын дэп кичээп тураг болды.

Башталган јуузы токтолбозто ишмэекчи-лэ крестьяндарга, чэрүдэ турган салдаттарга мундый кычыру сös салды: „Бай бийлэрдинг баштаган јуузын, кара албаттынынг ишмэекчи-лэ крестьяндардынг јууна кубултарга кэрэк“ дэп андый кычыруу сös салды.

Ол кычыруу сöstин ўрени 1917 јылда кызыл мааны болып бүдүп чыкты.— Кара албаты— ишмекчи-ле крестьянлардынг, чэрүгэ турган салдаттардынг сагыжы јарып канча јылдынг туркунына В. И. Лениннынг иштеген ижин куучындап јүрген революция ўуреđу керегин ёрё кёдүрип түймешти. 1917 јылда каанды јок эдип ийэрдэ, буржуй бийлэр ёлбоско туруп, башкарууды бир кээзеккэ бойыныг колына алып ийгэндэр болгон,

Буржуй-бийлэр, кара албаттыга ишмэекчи-лэ крестьяндарга килээр эмэс(!) башкарууды колго алғанны Гэрманбыла јуулашкан аайынчá јуулажар дэп лэшкилэди.

Нёköр Владимир Ильич дээзэ башка аймактынг јэринэнг мэндэп туруп туйка Петроград городко јэдип кэлеле айтты: „Тургузала буржуй-байларды чыгара сүрэргэ кэ-

рэк, башкагууды ишмэкчилэrding колына алар га кэрэк" деди.

Айдарда, Керенский деп буржуй-бийлэrding jaan бий, Ленинды сүрэктэй јаман көрлө оны (Владимир Ильичты) јок этсин дэп бойыныг бийлеринэ јакылта бэрип ийди. Оныг керэгиндэ В. И. Ленин, бир төрт ай крелү јажыныг туруп коммунист партиябыстыг кэрэктэрин туйка башкарып јатты. Оныг кийниндэ-үлүргэн айдынг 25-чи 26-чи күндэриндэ Ленинград (Петроград) городто јаткан ишмэкчилер нёköр Ленинга баштадыг буржуй-бийлердинг башкаруун јок эдэлэ, Совет Башкарууды тöзöп каандардынг јуузын токтотты.

Ононг-ла бэри, бойыныг кол күчибыла иштэп јаткан-ишмэкчи-ле крэстьяндардынг башкаруузы тöзöп Расэй ичинэ јайылды. Эм мунаң кörö турал сананаар болзо, нёköр Владимир Ильич Ленин ёлгёнчö-лэ амыр билбэй-ишмэкчи-ле крестьяндардынг башкаруун аайлап-башкарып, оны (башкарууды) ѿштүлэринэн корулап туруп јатты.

1917 јылдааг бэри ёлгёнчэ-лэ амыр јок ко ёлёр ёлбöзин сананбай jaan Совет Башкаруубыстыг керэктэринэ туруп, анан-да кöп—бастра тэлэкэйди толтырып јаткан ишмэкчи-лэ крэстьяндардынг, юйу-јоктулардынг башчызы болып, ўчүнчи коммунист Интернационалдынг конгресс дэп баштапкы јуунын јууп алала тöзöп баштап салды.

III. НӨКӨР ЛЕНИННЫҢ ООРЫП ӨЛГӨНИ.

Улу јаан нөкөрибис-Владимир Ильич, эр јажына ишмәкчи-лә крэстъян албаты учун туружып; каанның бийләринә соктурып сүрдүрип, бар јок чагын-күчин ишкә бәрип јадып, иштеп турганча өлди. Канötкүрәтен та мырлар кадабәрген кәрәгинде, мәэзине (баш ичине) канötтөй барган кәрәгинде улу јаан нөкөрибис Владимир Ильич өлди. Нөкөр Ленинның баштап оорыганы 1921 јылдың учуна кәлижип јат. Оору башталарда Владимир Ильич бойыда тың кәрәксинбей туратан эди. 1922 јылда март айда докторлор нөкөр Ленинды көрип јадып оорудың јарты на чыгып болбогондар. Баш-ла тың оорып турган кәрәгинде тыштанзын дәп јөп бәрги ләди. Доктырлардың јөптөгөнинчә Владимир Ильич, эмәш тыштанып алар дәп Москвандың јуугында Горки дәп јәргә барып јадып ийди.

Ол барала, удағанда јок, май айдың баштапкы күндәринде оорудан аайы билдириди: ўч нәдэлэ чыгара Владимир Ильичтың эрмәги коомойтып, он-јаны бастыра кол, бут сабарлар кәнәп калган чылап болды.

Май, июнь, июль, ол ўч ай чаара Ильичтың оорузы јакшы болбой туруп, август ла сентябрь айдың туркуны на оито јакшы болып Владимир Ильич аайланып кәлип ўлур-

гэн айда бойыныг ижин базала баштап ийдэй.

Ол јүрэлэ эки айдынг бажында (декабрда) оору базала башталып дэкабрь айдынг 16-чи күниндэ онг јаны кэнэгэн кэрэгиндэ Владимир Ильич торт јадып ииди. Эки айга чыгара (январ-ла февраль 1923 јылдынг) оору крээзиндэлэ болып јадып, март айдынг 9 чи күниндэ онг јаны там ла ары кэнэйлэ эрмэги дээзэ бош коомойтып баады. Ол ооруган айас май айга јэтрэ јакши бол бой, май айдынг тал ортозында нёköр Ленинды, базала, Москвандынг јуугына-Горки дэгэн јэргэ апарып ийдилэр: анда барага бир ай крэлү ооруузы јакши болбой турала, июль айдынг ортозынанг Владимир Ильич јазыларына кондукти. Сентябрь айда нёköр Ленинды автомобилгэ (ат јоко мантайган абра) оттургузып күнүнг сайын 2-3 частан агаштынг (аралдынг) ортозына, јэрдинг јаражына апарып туратандар болгон. Ўлүргэн айда дээзэ Владимир Ильич јаныскан-бойы туранынг ичинэ эмэш эмэш базып турар болды; каа јаа газэт көрип турар болды. Эрмэги јакши онгдонбогон кэрэгиндэ бичиг-газэтти Надежда Константиновна (нёköр Лениннынг ўи) эмээзэ Мария Ильнична (Владимир Ильичтынг сийнизи) кычырып бэрип туратандар болгон. Онг колы кэнэгэн кэрэгин дэ Владимир Ильич сол колыбыла эмэш эмэштэнг бичииргэ ўүрэнэр болды.

Кыш ёиндэ, күндү јакшы күндэрдэ аңчы улус была кожо чанакка оттуруп алып Владимир Ильич ағыштынг ортозына јурэр болды. Декабрь айда, балдардынг оины болгон (елка), ол оинда нök. Ленин балдардынг ойноп јатканын кörüp сүгүнүп туруп кэлип барган эди. Нökör Владимир Ильичтынг јазылып јатканын кörüp, кожо иштэп јаткан нökörлөри-дэ, СССР-ды толтурып јаткан ишмэкчилэ крэстьяндары ончолоры сүгүнүп тургандар эдилэ: „Јэ, эм байла бистинг башчыбыс айланып јазылар болор-ба“ дэп, тэкши бойынынг кол күчибыла иштэп јаткан албаттынынг ак сагыжы андый болгон эди. Улу јаан јакшы нököрибыс капшай јазылзын дэп тэкши тэлэкэйди толтырып јаткан ишмэкчи-лэ крэстьяндары, эр јажына кул болып бай-бийлэргэ соктурып јүргэндэри, бир аай болып аныйда сананган эди.

Анда да јок, јаан оору тэкши албаттынынг ак сананганын кэрэксинбэди.—

Албаттыны канча ла јылдынг туркуна на баштап, кул јажынанг айрып, карангуйданг чыгарып баштаган улу јаан башчыбысты.

— Владимир Ильичты јаан оору јок этти. 1924 јылда январь айдынг 21-чи күнин дэ ингирдэ 6 час 50 минутта кэнэйтин нökör Ленинды јаан оору јыгып ииди. Алты часта башталган оору бэжэн минуттынг бажында кайран јакшы нököрибисты, улу

јаан башчыбысты јок этти.—

— Владимир Ильич ёлди!...

— Владимир Ильич јоголды!...

Бойының кол күчи билэ иштэп јаткан тэкши албатты кунукты, санаракады.

Нёköрлёр, ий была сыгыт ла улу јаан нёköрибисти тиргизип болбозыбыс. Тэкши ишмэкчи-лэ крэстьяндар, нёköр Ленин ёлзöдэ оның ўурэдүзи түрү. Алтай нёköрлёр, Владимир Ильич ёлзöдэ оның төзöгён, оның јолы ла кёндүгүп иштэп турган коммунист большевиктардың партиябыс эзэн. Ол нёköр Ленин төзöгён Большевик партияна јуук болып Ленинның ўурэткэнинчэ Ленинның јакыганынча бойының јүрүмин, бойының ижин бæk тудунып јылдыра иштэилдэр.

Иш. № 971

41111 | Алт.
2-340

Bicikri budureri в вазагъ „Къзы
Ојрот“ деп биреккени. Тозъ
1500 өкз. Ослит № 10.

$\frac{9}{10}$ pec. lis. Cstat. form. A6.